

УДК: 82.09 (575.2)(04)

**Мырзабаева Н. Д.**  
**Ч.Айтматов атындағы**  
**тил жана адабият институтунун**  
**азыркы кыргыз тили бөлүмүнүн**  
**ага илимий кызметкери**

### **С. ЭРАЛИЕВДИН ПОЭЗИЯСЫН ЛИНГВИСТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨ ИЛИКТЕП-ҮЙРӨНҮҮ ЗАРЫЛДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ**

**Мырзабаева Н. Д.**  
**научный сотрудник**  
**кафедры современного кыргызского языка,**  
**Институт языка и литературы имени Ч. Айтматова**

### **О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ПОЭЗИИ С. ЭРАЛИЕВА С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ**

**Myrzabaeva N. D.**  
**researcher**  
*Department of Modern Kyrgyz Language,  
Institute of Language and Literature named after Ch. Aitmatov*

### **ON THE NEED TO RESEARCH AND STUDY THE POETRY OF S. ERALIEV FROM A LINGUISTIC POINT OF VIEW**

*Кыргыз Республикасынын Үлуттук илимдер академиясы  
Национальная академия наук Кыргызской Республики  
National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic*

**Аннотация.** С. Эралиевдин поэзиясын лингвистикалык таризде анализдөө анын сөз байлагы, синтаксиси, метафоралары жана стилистикалык өзгөчөлүктөрүн изилдөө аркылуу кыргыз тилинин поэтикалык мүмкүнчүлүктөрүн терең андан билүүгө жол ачат.

**Негизги сөздөр:** семантикалык жана стилистикалык катмар, поэзия жанры, көркөм сөз каражаттары, изилдөө, көркөм тил, ақындык чеберчилик, стилистикалык катмарлар, синтаксистик түзүлүш.

**Аннотация.** Лингвистический анализ поэзии С. Эралиева открывает путь к глубокому пониманию поэтических возможностей кыргызского языка через изучение его лексики, синтаксиса, метафор и стилистических особенностей.

**Ключевые слова:** semantic-stylistic layer, genre of poetry, artistic means of speech, research, artistic plasticity, syntactic structure.

**Annotation.** Linguistic analysis of S. Eraliev's poetry opens the way to a deep understanding of the poetic capabilities of the Kyrgyz language through the study of its vocabulary, syntax, metaphors and stylistic features.

**Keywords:** semantic-stylistic layer, genre of poetry, artistic means of speech, research, artistic plasticity, poetic skill, stylistic layers, syntactic structure.

Кыргыз тил илиминин актуалдуу маселелеринин бири айрым ақын-жазуучулардын чыгармаларынын тилин ар таралтуу изилдөө болуп саналат. Адабий чыгармалардын – анын ичинде поэзия жанрынын тилин тал-

доодо ақындын тилин анын чыгармачылыгы менен байланыштырып изилдөө аркылуу тилдин өнүгүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн ачып берүү сыйктуу кызыктуу маселелер жаралат, кыргыз тилинин лексикасынын

семантикалык жана стилистикалык катмарларынын колдонулушу канчалык деңгээлде негиздүү экендигин байкоого алууга мүмкүндүк берет. Тилчи-окумуштуулар поэтикалык тилди иликтөөдө көбүрөөк метрика, рифма жана строфага байланыштуу маселелерди кецири талдоого алышкан материалдар арбын. Ошого карабастан, дале болсо ар бир акындын чыгармачылыгын түрдүү негизде анализге алыш, ырларынын тилин теориялык жактан изилдөө учурда актуалдуу, маанилүү милдет.

Акындын чыгармаларынын тилдик өзгөчөлүктөрүн иликтөөдө тилдик составдын өнүгүү жана баюу жолдорун аныктоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Акыркы мезгилде көркөм чыгармалардын тилин, стилин изилдөөдө айрыкча жанданууну байкоого болот. Конкреттүү акындардын чыгармачылыгына арналган илимий эмгектерде жана монографияларда авторлордун жекече өзгөчөлүктөрүн, стилин аныктоого аракеттер жасалууда.

С. Эралиев - кыргыз поэзиясынын белгилүү өкүлдөрүнүн бири болуп саналат. Анын чыгармачылыгы кыргыз адабиятынын маанилүү бөлүгүнө айланган жана анын поэзиясы акындын терец философиялык ойлорду өз ичине камтып, инсан жана жаратылыши, коом жана жеке адам, махабат жана арман сыйктуу кецири темаларды кучагына алат. Лингвистикалык анализдин жардамы менен С. Эралиевдин поэзиясынын тилин жана анын стилистикалык өзгөчөлүктөрүн терец түшүнүү, тилдин өзгөче бөлүгүн түзүүчү элементтерди ачуу мүмкүнчүлүгү бар.

С. Эралиевдин поэзиясындагы эстетикалык өзгөчөлүктөр, анын тилинде өзүнчө бир бийик ченемдин пайда болушуна шарт түзөт. Акын элдик фольклордун элементтерин, ошондой эле кыргыз тилдүү адабий чыгармачылыктын бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен жогорку эстетикалык эффектилерди жара алгандыгын байкоого болот.

Лингвистикалык анализ бул тилдик өзгөчөлүктөрдү жана аларды жаратуучу көркөм каражаттарды терец талдоого алыш келет. С. Эралиевдин поэзиясын лингвистикалык планда изилдөө, талдоо толук жүргүзүлүп бүткөн дегенден алышсыз. Акындын ырларын көркөм чыгарманын тили түшүнүгү катарында салттуу нукта караган, метафора, салыштыруу, жана көркөм сөз каражаттарынын айланасында анализ кылынган эмгектер азыноолак бар экенди-

гин байкадык. С. Жумалиевдин эмгектеринде С. Эралиевдин поэзиясынын стилистикалык өзгөчөлүктөрү, анын көркөм образдары жана тилдин колдонулушу тууралуу кецири талдоо жүргүзүлгөн. Анын «**Кыргыз поэзиясынын теориясы**» жана «**Кыргыз адабиятынын тарыхы**» сыйктуу эмгектеринде С. Эралиевдин чыгармаларына жана поэзиясынын тилине байланыштуу изилдөөлөр берилген. А. Кеңешова кыргыз адабиятынын тили жана стилистикасы боюнча жазган бир нече изилдөөлөрү белгилүү. С. Эралиевдин поэзиясына байланыштуу «**Кыргыз адабиятынын стилистикасы**» эмгегинде кыргыз поэзиясындагы тилдик каражаттарды колдонууда Эралиевдин чыгармаларына кайрылып еткөн, акындын сөз колдонуу ыкмаларын, анын поэзиясындагы лексикалык өзгөчөлүктөрүн изилдеген. Т. Өмүралиев С. Эралиевдин поэзиясынын стилистикасын жана лексикасын изилдөөгө салым кошкон. Ал ошондой эле С. Эралиевдин чыгармаларынын тилдик жана эстетикалык өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөткөн эмгектерди жазган. «**Кыргыз поэзиясынын стилистикасы**» жана башка адабий изилдөөлөрүндө С. Эралиевдин чыгармаларынын тили жөнүндө да баалу ой-пикирлерин билдирген. Бул окумуштуулардын эмгектеринде С. Эралиевдин поэзиясынын тили, анын лексикалык, грамматикалык жана стилистикалык өзгөчөлүктөрү боюнча терец талдоолор жүргүзүлгөн.

С. Эралиевдин поэзиясынын тилинин экспрессивдүүлүгү жана эмоционалдуулугу анын тилдик каражаттарды түрдүү аспектиде: образды мүнөздөөдө да, чыгарманын сюжеттик курулушунда да орундуу колдонгондугунда. Эралиевдин чыгармаларынын эң башкы касиети тилдик бирдиктерди ыктуу пайдалануу аркылуу, ар бир тыбыш, сөз, сүйлөмдүн мааниси чыгарманын бутүндөй тулкусунда өзгөче семантикалык, функционалдык, эстетикалык таасирге өз болушуна байлыныштуу. Тилекке каршы, С. Эралиевдин поэзиясынын тили лингвистикалык аспектиде тишелүү деңгээлде иликтенип, талдоого алына элек. С. Эралиевдин поэзиясынын лингвистикалык анализи анын чыгармаларынын терец философиялык жана эмоционалдык катмары менен биргэ, акындын тилдеги инновацияларын да ачууга мүмкүндүк берет. Лингвистикалык изилдөө акындын чыгармачылыгындагы тилиндеги жана стилдик өзгөрүүлөрдү системалаштырууга, алардын анык түшүнүк жана образдар аркылуу сүйлөшүүгө жана дүйнөгө караган

көз караштарын анализдөөгө жардам берет. Ошондой эле, С. Эралиевдин поэзиясындағы қыргыз тилинин өзгөчөлүктөрүн терең изилдөө, тилдин маданияттагы жана адабияттагы ролун түшүнүүгө жардам берет. Қыргыз тилинин ар түрдүү стилистикалык куралдары аркылуу акын өзүнүн көркөм дүйнөсүн түзүүдө улуттук маанидеги элементтерди колдонгон.

Лингвистикалык өңүттөн С. Эралиевдин поэзиясын изилдөөдө бир нече негизги аспекттерге көнүл буруу керек. Алардын ичинен төмөнкүлөрдү бөлүп көрсөтүүгө болот:

**1. Тилдин лексикалык түзүлүшү:** С. Эралиевдин чыгармаларында бай, оригиналдуу лексика колдонулат. Ал қыргыз тилинин көркөм жана стилистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кецири пайдалана билген. Мында жеке сөздөрдүн мааниси, алардын контекстке ылайык колдонулушу, метафоралар, синонимдер жана антонимдердин орду чоң роль ойнот.

**2. Фразеология жана идиомалык конструкциялар:** Акындын поэзиясында қыргыз тилинде белгилүү болгон фразеологизмдер, идиомалык билдириүүлөр кецири колдонулат.

**3. Синтаксистик түзүлүш:** С. Эралиевдин поэзиясында синтаксистик түзүлүштөрдө терең стилистикалык жана структуралык өзгөрүүлөр бар. Мынданай өзгөчөлүктөр, поэзиядагы ырдын уйкаштыгын, үндөштүгүн бекемдеп турат. Көп учурда чыгарманын тилдик түзүлүшү ырдын маанисине жана мұ-нөзүнө жараша өзгөрөт.

**4. Стилистикалык чаралар:** Метафоралар, аллегориялар, гиперболалар, эпитеттер жана башка стилистикалык элементтер акындын чыгармачылыгында кецири колдонулат. Бул каражаттар, сөздүн көркөмдүгүн, маанилүлүгүн арттырат, окурмандын сезимдерине таасир этет [3. 55]

Поэзияда колдонулган лексикалык жана фразеологиялык каражаттар, өзгөчө көркөм чыгарманын образдык системасын, лирикалык каармандын сөзүнүн оригиналдуулугун ачып берүүдө мааниси чоң. Ойду так жеткириүү учун ар бир акын сөз байлыгын этиялтык менен колдонот. Автор өз чыгармачылыгында тилдин эң бай каражаттарын максималдуу пайдаланууга умтулат [2.79]

Тилдик каражаттардын ичинен синонимдер көркөм чыгармадагы қубулушту чагылдыруунун өтө зарыл компоненти. Көркөм чыгармаларда кадимки синонимдерден

тышкary стилистикалык синонимдер да кездешет, алар чыгарманын жалпы идеясын жана автордун ой-ниетин чагылдырууга жардам берген башка сөз каражаттары менен бир катарда турат. С. Эралиев фразеологиялык синонимдерди ырларында окуянның өнүгүшүн, ички-сезимдерди, пейзаждык сүрөттөөлөрдү, психологиялык түрдүү қырдаалдарды чагылдырууда арбын колдонгонун байкай алабыз.

Мисалы:

Билесиң, жок башка кылар жардамым,  
Биздин сүйүү менин ишим аркылуу,  
кирдебесе, деген **намыс-ардамын**,  
А көрөрбүз тагдыр жазган ар жагын...  
Биздин күздүн жели муздак болчу эле,  
Кой, үшүйсүң, кой, үйүңө бар, жаным!?

Тандалмалар: Ырлар жана поэмалардын эки томдугу. Ф.: Адабият, 1991.

Көөнө сөздөргө жаңыча түс берүүдө Эралиевдин акындык чеберчилиги өзгөчө мактоого арзыйт. Көркөм чыгармаларда, анын ичинде поэзияда эскирген сөздөрдүн орундуу колдонулушу акындын көркөм чеберчилигинин бир көрүнүшү болуп саналат. Мисалы:

**Казаттан ошо алысцы**  
Далайы кайтпай калышты,  
Алар менен жанымын  
Көмдүм мен да жарымын.

Тандалмалар: Ырлар жана поэмалардын эки томдугу. Ф.: Адабият, 1991. [3.89]

С.Эралиевдин чыгармаларында диалектикалык лексикасы, фонетикалык жана грамматикалык диалектизмдер өтө сейрек кездешет. Ошого карабастан Эралиев диалектизмдерди ушунчалык ыктуу колдонгондуктан, алар анын чыгармаларынын экспрессивдүүлүгүн жана сыйымдуулугун арттыргандыгын белгилей кетүүгө болот. Мисалы:

Не бир кызуу чабуулдарда, кармашта  
Биз душманды, душман бизди **сөздеген**,  
Элесиңди эсте тутуп ар башка,  
Минут сайын мен канча ирет эстегем.

Тандалмалар: Ырлар жана поэмалардын эки томдугу. Ф.: Адабият, 1991.

Қыргыз лексикасы жаңы сөздөр менен байыган сайын акындын чыгармаларында да неологизмдерге орчундуу орун берилгенин анын ырлары далил боло алат.

Мисалы:

Тилимди угат күн менин,  
Окшоп, куду **карусель**,  
Жер айланат.  
Мен да кошо айланам.

Тандалмалар: Ырлар жана поэмалардын эки томдугу. Ф.: Адабият, 1991.

Же жатканда **блиндажда** тактада,

Ар кимибиз өз эрдигин сөз менен жетине албай айтып жаткан чакта да,

Мен өзүңду ыйлай жаздап эстегем.

Тандалмалар: Ырлар жана поэмалардын эки томдугу. Ф.: Адабият, 1991.

Акын кээде өзү жаңы сөздүк маанилерди аффикстердин жардамы менен ойлоп табуу менен, чыгармаларга өзгөчө көрк берген учурлары да кездешет.

Фразеологиялык айкалыштар акындын поэзиясында жыш колдонулуп, турмуштук кубулуштарды эптуү, қысса чагылдырууда ишенимдүү каражат катары кызмат кылат. Акын фразеологиялык айкалыштарды укумуштуудай чеберчилик менен тандап алып, аларды өз чыгармаларына ушунчалык дыккеттий менен кынаптап кое алганын байкайбыз. Эралиевдин ырлары тексттик лингвистиканын айрым гана маселелери материал катары алынган азыноолак материалдарды жолкутурууга болот. Мисалы:

**Карасаң айланасын мөокүң канбас.**

Бак бүрдөп, талаа гүлдөп, күштар үндөп,

Каркылдап көлдө сүзүп көп өрдөк-каз.

Өрүшүн Ала-Тоонун сан мал капитап,

Түзүндө баркыт өндүү күлпүнүп саз.

Турганда, **көңүл сергип** болоруң чың,

Гүлдөрдүн жел аңкыткан жытына мас.

Багына, байлыгына башка жактан,

Башынан **баш бакканды** кылып алас.

Жорудум да, **жерге сыйбай** сүйүндүм,

Келишиндей эң алгачкы сүйүмдүн.

Сыймык күшүм, көктөн **түшкөн күт** болуп,

Кел, конуп ал, түндүгүнө үйүмдүн!

**Ак жол** басып келиптириسىц атайын,

Акжолтоюм, кел, **койнума катайын?**

Сен апкелген ушул ырыс-насили, Эли-журтум менен бирге татайын.

**Кыргыздын изин караймын**

Күркүрөгөн кең дүйнөнүн ичинде, кыпын өндүү бирөөмүн.

I том. Ырлар, поэмалар. Б.: "Тураг", 2011 [3.112.]

Акындын тилинин жыштык сөздүгү, көркөм сүрөттөө каражаттарын пайдалануудагы эралиевдик чеберчиликке, поэзиясынын лингвопоэтикасы менен лингвостилистикасына, фонстилистикасына, текст каражаттарынын уюшулушунун башка дагы толуп жаткан маселелерине ошондой эле, чыгармаларынын тилдик түзүлүшүнүн лексикалык, морфологиялык, синтаксистик өзгөчөлүктөрүнүн лингвостатикасына жана башка ушуга байланыштуу маселелерди системалаштырып иликтөө аракеттери али алдыда экендиги байкалды [4.201.]

С. Эралиевдин поэзиясын лингвистикалык өңүттө изилдөө анын чыгармачылыгынын тилин терең түшүнүүгө, поэзиянын түзүлүшүн жана структурасын баалоого, ошондой эле кыргыз тилинин адабий жана маданий контекстидеги ордун аныктоого мүмкүнчүлүк берет. Акындын тилиндеги ар бир деталь, ырдын эмоционалдык күчүн жана идеясынын терендигин чагылдыруу үчүн маанилүү болгондуктан, анын поэзиясы лингвистикалык анализге чоң муктаждыгын далилдеп турат. С. Эралиевдин поэзияндагы эстетикалык өзгөчөлүктөр, анын тилинде өзүнчө бир бийик ченемдин пайда болушуна шарт түзөт. Акын элдик фольклордун элементтерин, ошондой эле кыргыз адабий тилинин бардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен жогорку эстетикалык эффекттерди жарата алган.

### Адабияттар:

1. Ишекеев Н. Кыргыз адабиятынын окуу китептери: өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги. – Бишкек, 2011-ж.
2. Рысалиев К. Киргизское стихосложение. Автореферат диссертации на соисканиеученой степени доктора филологических наук. Фрунзе – 1965.
3. Эралиев С. I том. Ырлар, поэмалар. Б.: "Тураг", 2011.
4. Мамытов Ж. Көркөм чыгарманын тилинин кээ бир маселелери. Жогорку окуу жайларынын филология факультетинин студенттери үчүн окуу куралы. Каракол-2007.
5. Усубалиев Б. Көркөм чыгармага лингвостилистикалык илик. Бишкек-1994.